

Бакыт-1998

1989-жылдан көнгөйдең орталық мәдениет жаңылығы

ГЫРХ ИЛДЭН ГЫРХ ЖАРПАГ

НИЛАЗИ НӘСӘНОВ

Гоچалмаг истемирэм мөн

Көнчилгүм өмрүүн ширин чаяйды,
Өнвальым сле билг чичек батайды,
Гуруум элчэтмаз уча даф иди,
Ей танрым, гоچалмаг истемирэм мөн.

Күнлөрим билмеден етдү-егүшүү,
Бе'зен дө нөјатла етүм епүшүү,
Өмрүм арзум учун нер күн дөүшүү,
Ей танрым, гоچалмаг истемирэм мөн.

Чалыштым, чарыншым орга јашымда,
Аф түклөр көйрли гөфил башымда,
Көгдикеч лөзөттөн дүшүр азыым да,
Ей танрым, гоچалмаг истемирэм мөн.

Руңум вүчүдүма кетирди горху,
Бу нарга душунмөк истемирэм доргу,
Үрөкден гоптараң јаранды соргу!
Ей танрым, гоچалмаг истемирэм мөн.

Гоچалыг етгүмүлө гардаштыр инан,
Гоچалдын, етүмө јетчек заман,
Үрөйим всерэди бир эз да аман,
Ей танрым, гоچалмаг истемирэм мөн.

© "Оғуз ели" Нәширийаты, 1998

Иллэр

Гырх јашым аз гапды,
Сагатым да агарды,
Эзабларым чохалды,
Иллэр, бир аз рәһм един!

Узду мени гајғылар,
Бу нефтөлөр, бу айлар,
Алтанымдан пајылтар,
Иллэр, бир аз рәһм един!

Ил кечди, нең билмедин,
Чох арзума јетмедин,
Дејөн, бир күн көрмедин,
Иллэр, бир аз рәһм един!

Өмүр мунчуга бәнзөр,
Күнлөр саша дүзүлөр,
Бәднөзөрден өзилөр,
Иллэр, бир аз рәһм един!

Иллери тынамырам, жапырақтат жаңушта волжек!
Достлары сынамырам, донанды волжек!
Дунјамда почальрам, жапырақтат жаңушта волжек!
Иллэр, бир аз рәһм един!

Көрмүшәм

Илдер түрк
шыза күрү шаст
Жайлан истисинде күнүн алтында,
Мектәбден келендөр јолун сағында,
Сөвидијим о гызы чох көзлемишем,
Дунјанын үзүнү бөлө көрмүшем.

О гајысыз, о сајнызыз күнлөрдө,
Сөвкимиз, арзумуз неј умудлөрдө.
Хөјалымда улдузлары көзмишем,
Дунјанын үзүнү бөлө көрмүшем.

Бөјүдүкө һөјат мөни сынаյыб,
Дунја мөним сөнфиерими гынајыб.
Мен јыхылыб һөрдөн јөрө дејмишем,
Дунјанын үзүнү бөлө көрмүшем.

Ачылг мени сынајанда, јыханда,
Достлар гаңыб, өлим галыб јахамда,
Көмек дејіб гонумлары көзмишем,
Дунјанын үзүнү бөлө көрмүшем.

Төлбәтик арзусула жамышшам,
Кече-күндүз китаб үстө жамышшам,
Ахыр көдіб өз арзума чатышшам,
Дунјанын үзүнү бөлө көрмүшем.

Сојудан дырнағым донанда меним,
Өмрүмүн суканы дөнөндө меним,
Елө билдім бу дунјада сөнмүшем,
Дунјанын үзүнү бөлө көрмүшем.

Нәјат дөрин фелсөфедир гананчун,
Талсучун альшантун, јананчун.
Дөјүлмушем, сөјулмушем, күлмушем,
Дүнжанын узуну бөле көрмушем.

Әдәлет өз јерин артыг тапаңағ,
Ағрымым жериндең инам голаңағ,
Нәјатымы үрөјимде сөвмишем,
Дүнжанын узуну бөле көрмушем.

Бир дана гајтмаз он сөккиз јашым

Көңчијим өмрүүн өн гијметтиси,
Мәнеббет чәфары өн лөззэттиси,
Ачылы, ширинли, өзијеттиси,
Бир дана гајтмаз он сөккиз јашым.

Он сөккиз јашына чатанда инан,
Жаман севинирдим о заман, јаман,
Нәјат истөјиме вермөди аман,
Бир дана гајтмаз он сөккиз јашым.

Билмирәм бу чаңда бу нө көлиши,
Күндүзлөр көткүчке тез көчелешти,
Өмүр де арзу төк јаман дөйиши,
Бир дана гајтмаз он сөккиз јашым.

Нәјатын гануну сөрт, амансыздыр,
Өмүр өмнөттір, нәјат сонсуздуур,
Талсөн гачмаг да лап күмансыздыр,
Бир дана гајтмаз он сөккиз јашым.

Истеме, жаңварма сөн неч алана,
Өмүрүн төккәрә олмаз бир дана.
Көтпимөз сени о, јене чанана,
Бир дана гајтмаз он сөккиз јашым.

Истеме, жаңварма сөн неч алана,
Өмүрүн төккәрә олмаз бир дана.
Көтпимөз сени о, јене чанана,
Бир дана гајтмаз он сөккиз јашым.

Анасыз

хөјатын амалы, нүрүдү ана,
Дүнжада бир кимсө тай олмаз она,
Көрөкдүр ھөр нанкор, ھөр надан гана,
Анасыз нө ғедөр биш имиш ھөјат.

Ганымада ган вердин, чанымда да чан,
Дил еретдин, ھөр сөзүме дедин “чан”.
Чаныны веренде отмадын пешман,
Анасыз нө ғедөр биш имиш ھөјат.

Риттеге көтиридин дүрғутармы,
Jaңдашда ојаттын жөңлик чагымы,
Уннугматмы олар, о аңларыны?
Анасыз нө ғедөр биш имиш ھөјат.

Мөнимтүн дүнжада бир көргүсөн сөн,
Сөнин ирадәнле көз ачмышам мөн.
Мөн өзүм десилем, инанкы сөнөм,
Анасыз нө ғедөр биш имиш ھөјат.

Сөн инсан өмрүндө парлаг күнөшсөн,
Бу дүнja күдүкчө, сөн күлчексөн,
Бицдим ки, өмрүмэ ишыг, бәзәксөн,
Анасыз нө ғедөр биш имиш ھөјат.

Дүңжанын ләззети сөнинле жетди,
Жетимлик ағачы баъымда битди,
Нөйтәм анасыз инан ки, һечди,
Анасыз нө ғедөр биш имиш ھөјат.

Өмрүмүн бағына јағты долу, гар,
Хөјала чөврилди о күлпү баңар,
Нө ғедөр хошбехтим, деме о аңлар,
Анасыз нө ғедөр биш имиш ھөјат.

Бахырам ھөјата бир ھөјат кими,
Бахырам дүнжада бир нөмөт кими,
Бахырам анаја бир зинэт кими,
Анасыз нө ғедөр биш имиш ھөјат.

Сөни сөндөн дө чох сөвөн анадыр,
Сөнө сөндөн дө чох ана жанандыр,
Анасыз дүнжада да гамам жаландыр,
Анасыз нө ғедөр биш имиш ھөјат.

ЧАНЫМ ДӘДЕ

Баламда јашајыр дедемин ады, күчтеги он
Ишығы буруулар тамам һөр јаны,
Бејудукө артыр шөрхети-шаны,
Сөн мәним чанымсан, чанымсан, дәде.

Дунјада өн өзиз сөн адамымсан,
Сөн мәним көлөчек арзуларамысан,
Нәјатда етири банаар, жазымсан,
Сөн мәним чанымсан, чанымсан, дәде.

Мәни јашатмаға сөн јаранмысан,
Дедемин адъија сөн бағланмысан,
Мене нәјат Учун илham олмусан,
Сөн мәним чанымсан, чанымсан, дәде.

Гайтсан ана

Дунјада анаяа һесрет галымышам,
Анасыз бөјүйб јестим отмудзам,
Сәни көрмөк учун чох ағламышам,
Бөлкө бир аныға көлесөн, ана!

Дунјалар сачынын төлине гурбан,
Лајлај бешиине, дилине гурбан,
Сөсинин бөмнине, зиппине гурбан,
Бөлкө бир аныға көлесөн, ана!

Бу нәјат мө'насыз ахынды, гардаш,
Ана гардашдан да јахынды, гардаш.
Фикрими белердим, сөн мене сирдаш,
Бөлкө бир аныға көлесөн, ана!

Үрејим дејунур, көзүм ахтарыр,
Сүретин көзүмде нөр ан ҹаныланыр,
Көңгүм ачылмајыр, ниттим бағланыр,
Бөлкө бир аныға көлесөн, ана!

Бабам

Нече де точалыб о точа бабам,
Ондан мәнеббетле дөрс альб атам.
Сачынын ағында варды гөм, көдөр,
Сачлар көчминшілерден неј верир хәбер.

Сачында жазылыш бөјүк бир дастан,
Дастаны верегілер точалмыш заман.
Нече вахт дилемеңиб неч көсден аман,
Олмајыб неч кесе бир ан да јаман.

Точаланда инсан олур ушаг тәк,
Көрек биз точаны нер заман сөвек.
Галеблері оғуналу, олубуду көврек,
Көленин бабамызын сачынан епек.

Ненемин жарымылт тәндирі галды

Ненем тәзе тәндир гурмаг истеди,
О жалныз өзүне гұрмаг истеди.
Дердинин чохуну үдеје салды,
Ненемин жарымылт тәндир галды.

Өмүрсе өбеди деңидир ахы,
Солмушудар һејатын о күтәр башы.
Есалад бередтерини иүрәни хады,
Ненемин жарымылт тәндир галды.

Тәндир һејатынын мең на чаныйын,
Динmek истејірди дине билмеди.
Биттимин тәндирде дүлеје јанды,
Ненемин жарымылт тәндир галды.

Гурмаг истејірди гура билмеди,
Динmek истејірди дине билмеди.
Амансыз әлтүм де әллидең алды,
Ненемин жарулары тәндире салды.

Душунчे гөнерде боянда мени,
Бемише, көр заман анаам сөн.
Әңел арзулары тәндире салды,
Ненемин жарымылт тәндир галды.

Мәни ғонарыр

Дүнжанын өзөли, дүнжанын сону,
Мәнимде башлајыр, мәндө гұттарыр.
Чохлары анытамыр, дұмајыр ону,
Мәни мәндән атыб, мәндөн ғопарыр.

Дүнжада варлыкты, дүнжада сонгут,
Үрәйім дејінур, неле мән варам.
Ахыры уттурумду, ахыры бошту,
Варлығым сәнниңди, сәнниңде шадам.

Ичинде утаулма, утал елинде,
Тәклидін үргенір гәлбім, бәлдөнім.
Бирини сөв, сөсвил, дүнме дилинден,
Үрәйім сәнниңдір, сән дө ол меним.

Нәјат на ғәрибасен

Нәјар, нә ғерібө ганунун вармыш,
Жашајан нә тезче унудупармыш.
Көздөн акан жашлар тез гурујармыш,
Дүнja нәм көзелсөн, нәм дө өчелсөн. Назар

Мән дө жашамышам арзу камиле,
Ишығым олубуду чыраг, шам иле.
Нәјатым дејүлдү иблис, шериле,
Дүнja нәм көзелсөн, нәм дө өчелсөн.

Мән дө бир ушузам парларам, сөнәм,
Кетциим ѡолларла көрије дөнім.
Заманым јетишпәр, јыхылам, елдем,
Дүнja нәм көзелсөн, нәм дө өчелсөн.

Нә мәттер алдатмаз неч заман мени,
Әвәзиз бир не мәт санырам сәни.
Инсаф ет, сыйырма бу инчө гәлби,
Дүнja нәм көзелсөн, нәм дө өчелсөн.

Егерсе әйелек спарында жүргүшті,
Алардың биши шының шының.
Алар мендерде откун астаңа да
Алар да көзелсөн, шының.

ДИЛ

Инсан олсан

Ағызда долашан бирчө парча өт,
Де нијө олурсан онда белө бөд?
Гүүвөн кан инсаны көјө учадыр,
Бө”зөн дө инсаны инан, атчадыр.

Ширийлик сөнинлө јарыша билмөз,
Ачылыг сөнинлө даньшша билмөз.
Алов үрөклөрдө альшша билмөз,
Бу нөйт да сөнсиз нөç бир ан күлмөз.

Сөнин имканина отмушам нөйран,
Инсанлар сөнинлө олублар пейман.
Сөнсиз егүшмөйр инан бир заман,
Сөни баша дүшөр дүнжада ганан.

Киминлө ширийсон хөшбэхт стмисөн,
Киминлө ачылан бөдбэхт стмисөн.
Намыдан хөбөсиз эндө кстмисөн,
Күчүнлө гэлблэри ашкар стмисөн.

Исгәйин паряјар, догар күнешин,
Нөјатын бал олар, ачар дилөjin,
Өмүр мө”наланар доллар Үрөин,
Экөр ки, нөјатда сөн инсан олсан.

Шөрдөн дө нөр заман оларсан узаг,
Гэм сөндөн нөмишэ дајанар гачаг.
Хөшбэхтик, сөдөгт олачаг гонааг,
Экөр ки, нөјатда сөн инсан олсан.

Мөнлийн, эгиден тэмиз галачаг,
Дундажнын варлыбы сөнин олачаг,
Шүүрун сүзечек, зөкан талачаг,
Экөр ки, нөјатда сөн инсан олсан.

Достгүүн гүмөгтин дүзкүн аллачаг,
Дөрждан да бөյүк ештин одлачаг.
Өлсөн дө дундажа адьн галачаг,
Экөр ки, нөјатда сөн инсан олсан.

Мөни неч бир көсдөн сөн учуз тутма,

Делийм сөзлери кел сөн унутма,

Ачылар нөр күнүн сөнин үзүрлэ,

Экөр ки, нөјатда сөн инсан олсан.

Чаваб тапшылмыр

Бө'зен хош амаштар, арзулар сөнүр,
Шириң истекләрин үзү дө дөнүр.
Билдиrmез сирриниң һәјат ганнуу,
Билинмиш дунjanын өзвөли, сону.

Бу дунja никметин душунен, ганан,
Бө'зи суалшары алтаýр асан,
Бө"зен дө дунjanын соңун көрмөйр,
Омрун баш ҹавабын тапа билмөйр.

Еj инсан, соңгугда сөн пуч олурсан,
Није күл ачырсан, није солурсан?
Белә суалшара ҹаваб тапшылмыр,
Дунjanын сиррери јене ачылмыр.

Сөвдә

Сөвдакен, чөврилдин сөн бир сөвдаја,
Белә зүлм көлмөз нең вахт дунjaја.
Күндүзүн чөврилиб бир кече отду,
Битмөдик бу бәла нең нөдөн отду?

Өвләдлар кимесө "ана" дејәчек,
Бөлкө дө өкөнүк тез көјөречек,
Гызынын тој күнү көзлөр сүзечек,
Анасыз бу гөлбөр даша дөнөчек.

Анан да нөр кечө анаңаг сени,
Түкенмөз олаңаг одлу һөсрети.
Әјилди, атанин иinan гамети,
Сөнө бағты галыб саф мөнбәбети.

Сөн инче күл идин баңар ҹагында,
Гөнчө икен соодун өз будагында.
Әрин дө сүлөнөр иinan бир заман,
Баҹын да чох ағлар, дөјөрөк "ҹан" "ҹан"!

Сөн бир көлөр отдун бизө ҹананда,
Өвләдлар бөјүөр о јан-бу јанда,
Бөлүндүк иккى фәлек сајанда,
Сөнмөз одун ганды бу асимандада.

Дүз даныш

Руундакы учалыға гаих бир аз,
Үрөйни ошпа үфүр, ях бир аз.
Көзүнү ач дүнданы көр, баҳ бир аз,
Дүз данышсан учаларсан бир гарыш.

Дарын дәмө нө гардаша, бақыя,
Денер бир күн нејағ сөне ачыа.
Доргу долан нөр кес көлсө гапыя,
Дүз данышсан учаларсан бир гарыш.

Мен дедим ки, сөн гөлбиннө дуарсан,
Өз өмрүндө бир хатире тојарсан.
Дүзлүүнө һөјатындан дојарсан,
Дүз данышсан учаларсан бир гарыш.

Јада салым

Ешилдим сөснини, дөнө билмәдим,
Чагырмаг истедим, динө билмәдим.
Гөлбим дө көрелди, кечмиши андым,
Көнчилди билмәден мөн јада салым.

Кечелер һөсрөтин чекдијим аллар,
Либтеми сјлејен достлар, таньшлар,
Гөфиљдөн бир антыг јадыма душду,
Гөлбим көз-көз опчу, гөлбим үшүду.

Сени сөнсиз сөвіб унугдугум јаз,
Көзүмө көрүнду, дајандым бир аз.
Инан ки, кунанлар мөнде дејиди,
Күнәккар етушөн ушатыг иди.

Хошум жәлір

Гөлби тәмиз, үзү күтән,
Алны ачыг, јерин билен,
Зәһмет сөзен, дұз сөз дејен,
О инсандан хошум көлир.

Гуруруну сатмајыбса,
Ар, намусу атмајыбса,
Четинникден гашмајыбса,
О инсандан хошум көлир.

Дөвр четин, өмүр гыса,
Дүшмәнни ишде баса.
Лыхылса да дура гача,
О инсандан хошум көлир.

Милдет үчүн өтән олса,
Динимизден дәнмөз олса.
Бу кејијет кимде олса,
О инсандан хошум көлир.

“20-СИ”

Билмәйрем һөјат нијә ағ оңду,
Гөрөнфилден нече-нече дағ оңду.
Нара баҳдым елум оңду, ган оңду,
20-син сөн тәғвимдөн көс чыхар.

Дүшмән күтүр, гән-гән чөкиб сөвинир,
Әмелиндөн ләзэт иле өјүнүр,
Мәним көнлүм пәраланыб дөјнүр,
20-син сөн тәғвимдөн көс чыхар.

Һансын дејим, неј ағтајыб күлмүрөм,
Икидлери ен сырда жөрмүрөм.
Киме дејим мөн дөрдими билмірөм,
20-син сөн тәғвимдөн көс чыхар.

Ичимдеки санчылара дезмүрөм,
Умудуму бир алландан үзмүрөм.
Дүшмәнө дө мөн геддими өјмірөм,
20-син сөн тәғвимдөн көс чыхар.

Ана сүдү өленинде һалапты,
Сизин гәрет бизим үчүн амадыр.
Сизә чатмаг бизим үчүн өмөдүш,
20-син сөн тәғвимдөн көс чыхар.

Вахтсыз олум

(Вахтсыз елмуги достум
Әлзаминаң һәср олукур.)

Үзүгүбүдү Урәјимин төлпөри,
Көзүм јашы хатырлајыр сөслөри.
Мен ахтардым чәмәнләри, дүзлери,
Није вахтсыз сөн төрк етдин бизлери.

Башлаја билмирәм ше'рими, нејним,
Дүзәлдө билмирәм, бейтими, нејним.
Айрылтыг уштудур гәлбими, нејним.
Ундуда билмирәм достуму, нејним.

Чијимдән сөјрәлир достларын сајы,
Достлардыр дунjanын өн көзөл пајы.
Бир иш олса жәтир онларын најы,
Дүшүндүкчө өсир көнгүмүн яјы.

Замана

Чох گерібө бир дөвре душмушук, әнендиң
нең билмәден баталыға кирмишик.
Милләтө ағ олуб дүнөнки сирдаш,
Зәманәмиз чох гарышыб, а гардаш.

Ким дүз дејир, ким дүз кедир билмирсөн,
Көзүн баҳыр сөн бир дүз шеј көрмүрсөн.
Намы дејир гулаг асыб динмирсөн,
Рұнум дүлүр өзирөр өзилирсөн.

Илани, жалварырам никметине,
Көмек сјеле заваллы нүммәтине.
Үзүнө бир гапы ач, нараидан гурттар,
Дәрди чох, сирри чох, кел вайдан гурттар.

Ачылға дөзәр инсан дөзек көрек,
Бир гарыш торлат кетсө, елек көрек.
Дүнија кечөр, белө галмаз нең заман,
Башымыздан чекилечөк чөн-думан.

Нәјат

Бир инсан атчалса өзү-өзүнө,
Легин ки, ушалмаз син көзүндө.
Сахталып дуулар нөр бир сөзүндө,
Ей һәјат, нө Учун сөн гәрибесөн?

Бу күн сөни өпүб дост дәjөн инсан,
Нијө пүздан етру атчалыр јаман?
Мәнлиji, геjети унудур о ан,
Ей һәјат, нө Учун сөн гәрибесөн?

Геjети, намусу сатарса инсан,
Ону тез унудар инан бу чанан.
Бир кимсө отуруб јеjөндө енсан,
Ей һәјат, нө Учун гәрибесөн сөн?

Мөршерин өзасын тут јумалта сөн,
Геjетпү даньшма геjетсиздөн сөн.
Бир күн дө көлөчек сөн өлеңексөн,
Ей һәјат, нө Учун гәрибесөн сөн?

Бу дуня сирридир ганмаз нөр көда,
Сөнсө белгө вердин өмрүнү бада.
Бес онта не галды точа дүнжада?
Ей һәјат, нө Учун гәрибесөн сөн?

Мәнеббәт неjләр

Гәлби сапар телатумө,
Беjин тамам мөст слөр.
Мө'на вәррө һәյатыма,
Мәнеббәт неjләр, көр неjләр.

Чөсур дәnөр гүзветсизе,
Инчө бахышдан гырылар.
Jaц чөврилөр өн өзизе,
Мәнеббәт неjләр, көр неjләр.

Иислери дәмек чох четин,
Көрүшдөн өсөр өлөрин.
Сөздөн өриjөр иштерин,
Мәнеббәт неjләр, көр неjләр.

Гәлбин сөвкисиз ачылмаз,
Өмүр сөвклидән гачылмаз.
Көздө сөвкисиз нур галмаз,
Мәнеббәт неjләр, көр неjләр.

Өмүр дәnөр бир өзаба,
Сөни тууб дустар өjлөр.
Дүшөрсөн гөфил гөзебе,
Мәнеббәт неjләр, көр неjләр.

Чаван көлинди

Бахышында нағе бир аз горху вар,
Гөлбіндө инан ки, мин бир арзу вар,
Долғында нағе баnar изи вар,
Көзәлди, гәшenкdi, чаван көлинди.

Гашына өл нағе тезең дејib,
Каман тәк онлары тезең өјіб,
Хончаја гојулмуш палтарын кејіб,
Көзәлди, гәшenкdi, чаван көлинди.

Арзудан дојунца нағе дадмаýб,
Вишниңи нең кесе нағе сатмаýб.
Жаланы докруя нағе гатмаýб,
Көзәлди, гәшenкdi, чаван көлинди.

Аналыг арзусу ахыр көзүндөн,
“Чан” көтмөсі дұшмур нең вахт дилиндөн.
Хынасы кетмөйіп нағе әтиндән,
Көзәлди, гәшenкdi, чаван көлинди.

Гуруб жаратмата долодур гәлbi,
Өвілд өйткөмө жөлө вар сөбри.
Мәгседи думдуздур, дејитидір өјірі,
Көзәлди, гәшenкdi, чаван көлинди.

Санки бир үзү гыз, бир үзү көлин,
Чанындан чох севір дунјада ерин,
Гөлбинин севікиси дәріндән дөрін,
Көзәлди, гәшenкdi, чаван көлинди.

Белә ол

Шириндөн ширин ол, шекерден шекер,
Диңден текүлмесин нең заман зәндер.
“Чан” дејіб “чан” ешиг нер ахшам-сәнег,
Бу иштөн һәмишө көрөсөн бәнег.

Нә гөдер мешрибан олсан дүніңда,
Нөрмөтін чох олар достлар жаңында.
Намердик олмаса инан чанында,
Дүймөнлөр нең олар сөнин гаршында.

Олар да көзүнде көзүнде, олар да көзүнде көзүнде,
Олар да көзүнде көзүнде, олар да көзүнде көзүнде,
Олар да көзүнде көзүнде, олар да көзүнде көзүнде,
Олар да көзүнде көзүнде, олар да көзүнде көзүнде.

Чөтиндир

Нөјатын мө'насын ганмаг чөтиндир,
Мө'на актараллар инан, мөтингидир.
Сөни учадан бил шүчаётиндир, Эзек, "Ыйр"
Чөтиндир јашамаг, инан чөтиндир.

Бө'зиси дөвлөтдө тапшы нөјатын,
Бө'зиси евладда кердү муралын.
Не Учун бу дуня бөд эмеплидир,
Чөтиндир јашамаг, инан чөтиндир.

Киминин көлдөрө учалды ады,
Кимиси тул иле ады айсаны.
Дүнjanын мө'насы сөдагетиндир,
Чөтиндир јашамаг, инан чөтиндир.

Намәрд өңдөсіндөн көлмек дө чөтин,
Дүнjanын мө'насын көрмек дө чөтин.
Севжисиз өмүр өлиб, өлмек дө чөтин,
Чөтиндир јашамаг, инан чөтиндир.

Амалсыз јашама

Дондурма өмрүнү көл бу нөјатда,
Арзуну шуара чөвир, сөн јаша.
Бахтын көтиреңсө инан сөвкиде,
Мөгөсдисиз өмрүнү вурма сөн баша.

Өмүр бир карваньыр көлиб кечөчөк,
Неср сілә өмрүнү халга, ветенө,
Чүнки гијметини сенин верөчөк,
Нөјат гијмет вермез јоддан етөнө.

Сөн дүй ки, нөјатда нардалыр јерин,
Амалсыз јашамаг чөтиндир чөтин.
Анламаг гисмети дејил нөр көсин,
Дөриндир мө'насы бәшеријетин.

Салын күрт сабактарда көзөн
Чөтиндир жасағынан көзөн көзөн
Көзин көзөн көзин көзин көзин
Көзин көзин көзин көзин көзин

Сәдәт

Хөјатым жөнө дө көжө баш аты,
Улдузлар жөнө дө чагырыр мени.
Бүтүн жаратылым дүнжада галды,
Кездерим жөнө дө ахтарыр сени.

Сәнсиз бу дүнжанын јохтур мө'насы,
Бутун улдузларын өн шардағысан.
Сәнсиз мени жөлир елтер гадасы,
Өмрүмүн мө'насы сән олмайсан.

Вәтәни хонбект көрек

Мәним бир халым вар сұфрееси абып,
Намусу пак саҳдар, учасдан-уча.
Инанма дүшмәнене дуруб ел ача,
Инанма бу халдан берекет гача.

Гој голун ачылысын тәмиз гәлб кими,
Неметин чағласын бир булғат кими.
Кейлерө учаслын бу арзу дилек,
Вәтәни немиші биз хонбект көрек.

Дүнjanын не'мэтидир дост

Дост демек асанцыр мө'насы дөрин,
Ону саҳламагчун олоун нүнөрин.
Бу бир гүүжур ки, дөриндөн дөрин,
Буну дөрк стмөјө лазым гөрөгин.

Мән сөнө демирэм, гардаш, имам ол,
Мән сөнө демирэм, гардаш, лоғман ол.
Будуня чөтингдир гаврамаг олмур,
Доста дүз ол дөйб јашвармаг олмур.

Дилдө дөјөндө ки, гардашыг инан,
Сөни чох севирөм гардашым јаман.
Хөянат көрөндө ағрыцьыр аман,
Гөлбимин чөврөсисн бүрүүр думан.

Дост сөзүн дилинө чальш көтире,
Көтирдин чальш ки, ону итирмө.
Көзүн нүрү кими достун рүнү вар,
Рүнү инчијэрсө, нүүрүн мөнүн олар.

Шубнелер, хөјаллар дидир гөлбими,
Нөр иштөн сојулур, инан өлими.
Зөмәнө көр нечө сёбөчөр олуб,
Достсуг да дуняда бир көдөр олуб.

Жаздым бу ше'ри ганмајан гансын,
Бөјатда дост учун јанмајан јансын.
Чүнки инсанлығын нијјетидир дост,
Дүнjanын гијметсиз не'мэтидир дост.

Гардаш

Чох бачьлар һөсрөгинө аловланыб,
Гардаш вар ки, бу дуняда о төк галыб.
Гардашымдыр голумдакы чүр"өт, гүүвөт,
Жох гардашдан бу дуняда бөјүк не'мөт.

Бу дуняда гардашыны сагтан да вар,
Вар-дөвлөтдөн өгүрү ону аган да вар.
Гардаш вар ки, гардашына олуб һөсрөт,
Жох гардашдан бу дуняда бөјүк не'мөт.

Бачьларын фөрөндири, дилејидир,
Үрөйини ачыб көрсөн үрөйидир.
Бачы вар ки, гардашына өврир гөрөт,
Жох гардашдан бу дуняда бөјүк не'мөт.

Бир сөз иле гардашындан күсөн дө вар,
Наг-саламы бирдөфөлил көсөн дө вар.
Иллөр вар ки, гардашыне салыр һөсрөт,
Жох гардашдан бу дуняда бөјүк не'мөт.

Бачьларын фөрөндири, дилејидир,
Үрөйини ачыб көрсөн үрөйидир.
Бачы вар ки, гардашына өврир гөрөт,
Жох гардашдан бу дуняда бөјүк не'мөт.

Гарабагым

Күп дө сөнсиз ачмазмыш,
Гәлбим сөнсиз долмазмыш.
Нәјат сөнсиз отмазмыш,
Гарабагым, Гарабаг.

Нұснұнун јохдур ебі,
Тамдыр ше' риннін бејти.
Нәфмән халтынын өјіду,
Гарабагым, Гарабаг.

Сөн мәним чөннөт бағым,
Сөнсиз көчмел бир аным.
Сөнө гурбан бу ҹаным,
Гарабагым, Гарабаг.

Жухуларым бәјаздыр,
Дастанлар сөнө аздыр.
Намәрдлер јолун азды,
Гарабагым, Гарабаг.

Учалмысан утал сөн,
Гочалмысан гочал сөн.
Мәнимкисен өзел сөн,
Гарабагым, Гарабаг.

Жени илде

Тәраветин көрүм нәч вахт солмасын,
Гәлбинде тој көдер, гүссө галмасын.
Гој сөнин көзлөрин жашла долмасын,
Жени илде, жени илде, дилбәрим.

Бәхт улдузун күнеш кими парласын,
Булаг кими тој нәјатын ҹафласын.
Аллан сөни пис нәзәрдән сахласын,
Жени илде, жени илде, дилбәрим.

Кәдери, көзелим, сөн билмәјесен,
‘Лох’ наидир өмүрүнде сөн дәмәјесен.
Бир ағры, бир ачы нәч көрмәјесен,
Жени илде, жени илде, дилбәрим.

Лале кими, генче кими ачасан,
Күнәш кими парылдајыб сақасан.
Гара күнде пис өмәдән гачасан,
Жени илде, жени илде, дилбәрим.

Сөвклилім

Сәдәт барында үзән сөвклилім,
Телдерин сона тәк дүзән сөвклилім.
Сөн дә тәбінет тәк бәзән, сөвклилім,
Кезүнү аху тәк сүзән сөвклилім.

Бұлбул тәк чырлыныр үрек гефесде,
Чатырлар ашығтар, чалырлар пәсде.
Чиңқалар ичинде мәним ез күтүм,
Гөңчә тәк ачылдан өзіз сөвклилім.

Кезірәм ешпінде дағы, чөмени,
Сөн дә кәл арада жада сал мәни.
Бирче “сөвирәм” де, тој мен дә билим,
Намыдан назенин көзел сөвклилім.

Хош жарапнысанды

Гашынын сурмеси бир башта ләзэт,
Гаметин рұлума зерир тәтијет.
Бу нисстөр жарадыр мәндө мәнеббет,
Нә хош жарадыбы сөни табиет.

Сөн мәним дүніда тәккө јарымсан,
Дүйгүсін, ниссимсен, һем дә ҹанымсан.
Навам чатмајанда, асиманымсан,
Дамарымда ахан ғәмиз ганымсан.

Севмәм башгасыны, сөнсөн гәлбимдө,
Сөнсөн үрејім дө, сөнсөн гәлбим дө.
Хәjanет, инан јох, тәбиетимдө,
Сәдалет гору мәнеббетинде.

Торпаг чаярыр

Веген, сөнин варлығына гурбанам,
Сән отмасан, мән де инан отмарам,
Жад өтлөрде торпаг, сөни гојмарам,
Торпаг бизи көмөйине чаярыр.

Гем јемө ej улу торпаг, дағ, дәре,
Уз тутарам иккілдерे, нөрлөре,
Инди күчдүр нөр бир нарај, нөр нө"рө,
Торпаг бизи көмөйине чаярыр.

Сөзтерими жөзуб-жозуб әзмө кәл,
Дәрд бейікдүр сөн бу дәрдә дәзмө кәл,
Вахт өтгүшүр, веген кесдір, қазмө кәл,
Торпаг бизи көмөйине чаярыр.

Гојма көзүм алтамадан кор олсун,
Торпаг кетсө намымыза ар олсун,
Бирлеңејін, алланаң бизэ жар олсун,
Торпаг бизи көмөйине чаярыр.

Күн көләчек күләчексөн сөн, Веген,
Дост-дудшмени билеочексөн сөн, Веген,
Чаным, Рұнум, варлығымсан сөн, Веген,
Торпаг бизи көмөйине чаярыр.

Дүнjanы анла

Пул иле дүнjanы ej ганан инсан, күн жағынан
Сөни хатырламаң дүнjaда заман, күн шапарынан
Нөjатын пүчүлгүр сөн буна инан,
Сөнин өмөлшерин опача жаман.

Сөн пулу нөр шеjден түтмусан уча,
О сөнин емрүнү дөндөрөр пуча.
Чох адам истейіб мылжону гұча,
Пул иле хошбәхтилек бағыны ача.

Пулдан да, вардан да уча ол уча,
Бәхтиниң улдузу көjlөре уча.
Арзу ет гаршында өвладын гача,
Бу гоча дүнjaда мұрада чата.

Сөн дө вар-дөйтөтә көл тох да ума,
Дүнjanын мө'насын сөн пүнди дұма,
Касыба, фаяра жазыптыр, гырма,
Нөjатын соңнан сөн көл унұтма.

Нөр адам нөjаты бир чүр гәрәйр,
Инсан вар гәлбинде булаг чәспајыр,
Адам вар ичинде илан ағлајыр,
Адам вар дүнjanын сиррин сақлајыр

Нөjат тох шириндер буну билирим,
Онунчун, севкилим, буну деірим.
Бил, пулсуздарасыз сөни севирем.
Намуссуз емүрө, елум деірим.

Рұндан көлән сөс

Кимседен кимсөј фаяда жох, достум,
Дүнjanын онсуз да сону жох, достум,
Ахыр мән дө бу дүнjaдан лап дојдum
Көзлеjib, көзлеjib бир нечник одтум.

Торпағын алтында инди мән варам,
Инан нәр бир шеjден тамам тар-марам,
Көзум дө торпагы, бейним дө торшаг,
Билмирем бу дүнja кимө галаčag.

Сөн дө чох инчитме јазыг рұнуму,
Нәрдән гериб кими унұтма ону,
Мән дө сағтындаға ганмадым буну,
Сонумуз етгүмдүр, сөн анда ону.

Ахирет дүнjasы

Неч кес дүшүнмек истемир бөле,
Бир “елум” көлмесин, көтиrimир диле.
Жахшы оларды ки, нәр бир кес биле,
Әсл өвин ордацыр, ахиретин сондадыр.

Јөjiрик, көзирик неч дүшүнмәдөн,
Күнаңлар едиrik, неч чекинмәдөн.
Харсыз да олуруг бе'зен билмәдөн,
Әсл өвин ордацыр, ахиретин сондадыр.

Дүнjaды, наvады саҳлајан гүзөв,
Бөлкө бир имканды жарадыб бизе.
Белкө дө дүшүнуб гаյтылғ дүзе,
Әсл өвин ордацыр, ахиретин сондадыр.

Фикримә көтиrimем нәкмдarpары,
Көрөн нарадацыр сағтам чанлары.
Дәjирәм, дүшүнек бу инсанлары,
Әсл өвин ордацыр, ахиретин сондадыр.

Гәбристанлыгда

Сән ей јер үзүндө дүз көзөн инсан,
Сән де узанарсан бура бир заман.
Нәјат көнтенине миниб чапыран,
Өмрүндө нө варса ону гапыран.

Налалдыр, нарамдыр сөн билмәйирсөн,
Жахшыны-јаманы неч көрмөйирсөн.
Ахы нәдәндир неч душумејирсөн?
Нәјаты нө Учун сөн сөвмәйирсөн?

Чох да сөн өзүнү вурма од-көзө,
Ахырда инан ки, көлөрсөн көзө.
Демө чох мөртәбе бир свим олсун,
Чохту варым олсун, дөвлөтим олсун.

Бунларын һамысы орда галаңаç,
Бүтүн бунлар тамам неç-пүç олаңат.
Бирчө сөв күнаши, күнөш учады,
Учашыг дүнжада инан балады.

МУНДӘРИЧАТ

Гочалмаг истәмирәм.	3
Илләр.	4
Көрмүшәм.	5
Бирдана гайтмаз он сәккиз жашым.	6
Анасыз.	7
Чаным дәде.	8
Гайтсан ана.	10
Бабам.	11
Нәнәмин ярымчыг тәңдири галды.	12
Мәни голарыр.	13
Нәјат, нө герибәсән.	14
Дип.	15
Инсан олсан.	16
Чаваб тапылмыр.	17
Севда.	18
Дүз даныш.	19
Јада салдым.	20
Хошум кәлир.	21
"20-си".	22
Вахтсыз өлүм.	23
Зәманә.	24
Нәјат.	25
Мәнәббәт нејләр.	26
Чаван кәлинди.	27
Беле ол.	28
Чөтиңдир.	29
Амалсыз јашама.	30
Сәадет.	31
Вәтәни хошбәхт көрәк.	32
Дүнҹанын не'мәтидир дост.	33
Гардаш.	34
Гарабағым.	35
Јени илде.	36
Севкилим.	37
Хош ярәнмисан.	38
Торлаг чағырыр.	39
Дүнҹаны анла.	40
Рүндан қәлән сәс.	41
Ахиրет дүнҹасы.	42
Гәбристанлыгда.	43
	44

N.Ə.Hesenov. Qırx ildən qırx yarpaq.

(Azərbaycan dilində)

Nafta-press, Bakı, 1998

(Kitab "KAINAT-OR" "komponayası tərəfindən çara
hazırlanmışdır)

Kompiuter tərtibcisi: Rəşad Əskərorovu

Nəşriyat rədaktoru: Gabil

Korrektor: Jekanə

Bədii rədaktor:

İljas

Şəhərləməfa verilimiş 21.05.98.

Çapa imzalanmış 29.05.98.

Formatı 84x108 1/32. Həcmi: 2 çap vərəgi.

Tirajı 300. Sifariş 31. Giymeti müavilə ilə.

Azərbaiçan Elmlər Akademiyası Keolokija
Institutunun Mətəoesi: Bakı, huseyn Əvəz
prospekti, 29 A.